

Жеке жактар үчүн (23.01.2026)

Simbank картасы

№	Банктын картасын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер жана маалымат	
1.	Картанын тиби	Visa эл аралык төлөм системасынын картасы
2.	Картанын түрү	Visa Rewards Физикалык (пластик карта)
3.	Картанын валютасы	Кыргыз сому
4.	Картанын колдонуу мөөнөтү	3 жыл
5.	Картаны чыгаруу	Акысыз
6.	Картаны жылдык тейлөө	Акысыз
7.	Картаны кайра чыгаруу	Акысыз
8.	Картаны жеткирүү Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Каракол шаарлары үчүн жеткиликтүү	Акысыз
9.	SMS/ Push кабарлоо	Акысыз

№	Кредиттик операциялар боюнча тарифтер жана маалымат	
1.	Жеңилдетилген мезгил	62 күнгө чейин (карыз пайда болгон учурдан тартып карыз келип чыккан күндөн кийинки календардык айдын аягына чейин аны толук көлөмдө төлөгөн шартта колдонулат)
2.	Жеңилдетилген пайыздык чен	жылдык 0%
3.	Тейлөө үчүн бир жолку комиссия	Акысыз
4.	Мөөнөтүнөн мурда төлөө үчүн комиссия	Акысыз
5.	Кредит каражаттарын пайдалануу үчүн милдеттүү ар айлык төлөмдүн өлчөмү	- карыздын суммасынан 5%, минимум 300 сом - өткөн айда чегерилген пайыздардын жана айып төлөмдөрүнүн суммасынан кем эмес;
6.	Жеңилдетилген мезгилден кийин колдонулуучу пайыздык чен	жылдык 26,88%
7.	Кредиттик лимиттин мөөнөтү	24 ай
8.	Кредит боюнча милдеттенмелерди бузгандыгы үчүн айып пулдар	Минималдуу төлөмдү төлөбөгөндө, төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөн тартып ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өтүп кеткен карыздын

		суммасынан жылдык 26,88% өлчөмүндө, бирок берилген кредиттик лимиттин суммасынын 10%дан ашык эмес туум түрүндө айып пул чегерилет
9.	Кредиттик линияны максатсыз пайдаланганы үчүн төлөм (Кредит үчүн төлөм):	
9.1.	Кыргыз Республикасынын аймагында каалаган банктын банкоматтарында накталай алуу	3%
9.2.	Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары каалаган банктын банкоматтарында накталай алуу	3%, мин 250 сом
9.3.	Башка кардардын Simbank картасына которуу	3%
9.4.	Башка банктардын карталарына которуу, анын ичинде эсептешүү эсебине/депозитке, ошондой эле Кыргыз Республикасынын электрондук капчыктарына жана QR-код боюнча жеке жактын ар кандай операцияларына которуу	3%

№	Казына продуктулары боюнча тарифтер жана маалымат		
1.	Мөөнөттүү депозит		
1.1.	Депозиттин валютасы	Кыргыз сому (KGS)	
1.2.	Депозиттин мөөнөтү	3, 6, 9, 12, 18, 24 ай	
1.3.	Депозит ачуу	Акысыз. Simbank картасынан каражат киргизүү Кредиттик каражаттардын эсебинен каралган эмес	
1.4.	Депозиттин суммасы	Минималдуу сумма - 1 000 сом Максималдуу сумма - 100 000 000 сом	
1.5.	Пайыздык чен	Пайыздарды алуу ыкмасы / Мөөнөт	Мөөнөт аягында
		Ай сайын	
		3 ай	6,5%
		6 ай	10,5%
		9 ай	12,5%
		12 ай	15%
			14,5%

		18 ай	13,5%	13%
		24 ай	13,5%	13%
1.6.	Пайыздарды төлөө	Акысыз, Simbank картасына төлөө - Ай сайын - Мөөнөт аягында		
1.7.	Автоматтык узартуу	Акысыз. Ушул эле мөөнөткө жана актуалдуу пайыздык чен менен узартылат		
1.8.	Толуктоо	Көзөмөлдөлбөгөн		
1.9.	Жарым-жартылай алуу	Көзөмөлдөлбөгөн		
1.10.	Капитализация	Көзөмөлдөлбөгөн		
1.11.	Камсыздандыруу	Депозиттердин суммасы 1 000 000 сомго чейин Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан камсыздандырылат.		
1.12.	Депозитти жабуу	Акысыз, Simbank картасына каражат чыгаруу		
1.13.	Мөөнөтүнөн мурда жабуу	Кардардын демилгеси менен мөөнөтүнөн мурда жабылган учурда, сыйлык жеке каражаттардын калган суммасына Simbank карта боюнча тарифтерге ылайык кайра эсептелип төлөнөт.		
2.	Казына			
2.1.	Казынадагы сакталган акчага пайыз кошуу	жылына 7%		
2.2.	Казынаны толуктоо жеке каражаттарыңыздын эсебинен	- Акысыз - Кредиттик каражаттардын эсебинен каралган эмес		
2.3.	Жарым-жартылай алуу	Акысыз, Simbank картасына каражат чыгаруу		
2.4.	Казынаны жабуу	Акысыз, Simbank картасына каражат чыгаруу		

№	Банктын картасын пайдалануу менен операциялар боюнча тарифтер	Комиссиянын өлчөмү
1.	Накталай алуу	
1.1.	Doscredobank бөлүмдөрүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы ар кандай банктын банкоматтарында	0%
1.2.	Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары банкоматтарда жеке каражаттар	1%, мин 250 сом
2.	Картаны толуктоо	
2.1.	Doscredobank кассаларында жана төлөм терминалдарында	0%
2.2.	Эл-аралык акча которуу системалары аркылуу	0%

2.3.	«Оңой», «Quickpay», «Umai» жана «Pay 24» өнөктөш төлөм терминалдарында	0%
2.4.	Башка терминалдар, Банктын өнөктөштөрүнүн мобилдик тиркемелери жана электрондук капчыктары аркылуу	Өнөктөштүк тарифтерине ылайык
3.	Жеке каражаттар эсебине акча каражаттарын которуу	
3.1.	Simbank картасынан Simbank кардарынын картасына которуу	0%
3.2.	Башка Банктарга (карта/ эсептешүү эсеби/ депозит/ кредитти төлөө, QR-код боюнча), Кыргыз Республикасынын электрондук капчыктарына которуу	0%
4.	Товарларга жана кызматтарга төлөө	
4.1.	“Төлөмдөр жана которуулар” бөлүмүндөгү туруктуу төлөмдөр: ТКЧ, ТМШ, интернет, кредитти төлөө, мамлекеттик кызматтар: салыктар, айып пулдар, мобилдик телефонду толуктоо ж.б.	0%
4.2.	Соода түйүндөрүндө (POS-терминалдары) жана интернет-дүкөндөрдө (интернетте сатып алуулар) карта менен төлөө	0%
4.3.	QR код боюнча соода түйүндөрүндө төлөө (EIQR)	0%
5.	Башка кызматтар	
5.1.	Жеке каражаттардын калдыгына кошумча пайыздык кирешени эсептөө	жылдык 5% 500 сомдон жогорку жеке каражаттардын калдыгына пайыздарды чегерүү. Пайыздарды төлөө 3 сомдон жогору сумма менен жүргүзүлөт
5.2.	Банктын эл аралык төлөм системаларына кайрылганда Кардар менен талашып жаткан төлөм картасы менен жүргүзүлгөн операция боюнча которууну издөө (суроо), тактоо.	комиссияны төлөө күнүнө карата банктын коммерциялык курсу боюнча 19 АКШ доллары. Комиссиянын өлчөмүндө каражаттар кардардын күндөлүк эсебиндеги минималдуу калдык түрүндө блоктолот жана кардардын дооматын кароонун жыйынтыгында талаштуу бүтүм жокко чыгарылбаган учурда гана алынат.
5.3.	Логдорду/видео/фотоотчетту берүү	
	- Банктын кардарлары үчүн Doscredobank банкоматынан	Акысыз
	- Банктын кардарлары үчүн башка банктан	Башка банктын тарифтерине ылайык

5.4.	Жабдууда (банкоматтар, накталай берүү пункттары же соода түйүндөрү) алынып коюлган картаны кайтаруу	Акысыз
	- Doscredobank	Акысыз
	- КР ичиндеги башка банктын (банкоматтар, накталай берүү пункттары же соода түйүндөрү).	Башка банктын тарифтерине ылайык
5.5.	Твалап кылган жер боюнча карыздын болушу жөнүндө маалым кат (электрондук форматта)	Акысыз
5.6.	Карта боюнча көчүрмөнү берүү	
	- электрондук форматта	Акысыз
	- талап кылган жерге берүү үчүн кагазда	Акысыз
5.7.	Simbank мобилдик тиркемесинде картанын PIN кодун алмаштыруу	Акысыз
6.	Карта эсебинин абалы жөнүндө маалымат	
6.1.	Карта боюнча маалыматты суроо	
	- Doscredobank жабдууларында	Акысыз
	- Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка банктардын жабдууларында	Акысыз
	- КР чегинен тышкары банктардын жабдууларында	Акысыз
	- Simbank мобилдик тиркемесинде	Акысыз
6.2.	Simbank мобилдик тиркемеси аркылуу картаны блоктоо/ блоктон чыгаруу (жумшак стоп-барак)	Акысыз
6.3.	Simbank колл-борборуна кайрылуу аркылуу картаны блоктоо (катуу стоп-барак)	Акысыз
6.4.	Карта боюнча мини-көчүрмөнү берүү	
	- “Doscredobank” жабдууларында	Акысыз
	- башка банктардын жабдууларында	Акысыз
	- КР чегинен тышкары банктардын жабдууларында	Акысыз

№	Кызматтардын түрлөрү боюнча лимиттер	Лимиттин суммасы
1.	Накталай берүү:	
1.1.	- Doscredobank бөлүмдөрүндө	Күн сайын – 1 000 000 сомго чейин Ай сайын – 2 500 000 сомго чейин
1.2.	- КР аймагындагы жана КР чегинен тышкары банкоматтарда	Бир жолку транзакция - 20 000 сомго чейин Күн сайын – 250 000 сомго чейин Ай сайын – 5 000 000 сомго чейин
2.	Соода түйүндөрүндө төлөм	

2.1.	Карта менен төлөм	Күн сайын – 500 000 сомго чейин Ай сайын – 5 000 000 сомго чейин ПИН-кодду ырастоосуз контактсыз төлөмдөрдүн лимити* - 4 000 сомго чейин *ПИН-код сатуучунун кароосу боюнча аз сумма үчүн талап кылынышы мүмкүн
2.2.	QR-код боюнча төлөм	Бир жолку транзакция – 250 000 сомго чейин Ай сайын – 250 000 сомго чейин
3.	Интернет тармагындагы кызматтарга төлөм	Алдын ала – 20 000 сом Максималдуу айына – 5 000 000 сомго чейин
4.	Акча которуулар	
4.1.	Simbank картасынан Simbank кардарынын картасына	Күн сайын – 250 000 сомго чейин Ай сайын – 2 500 000 сомго чейин
4.2.	Simbank картасынан Кыргызстандын башка банктын картасына (эсептешүү эсеби/ депозит/ кредитти төлөө) же электрондук капчыгына	Күн сайын – 250 000 сомго чейин Ай сайын – 1 000 000 сомго чейин
4.3.	Simbank картасынан Doscredobank картасына, эсептешүү эсебине/депозитти толуктоо/кредитти төлөө	Күн сайын – 250 000 сомго чейин Ай сайын – 2 500 000 сомго чейин
4.4.	Simbank картасынан QR-код боюнча акча которуу	Бир жолку транзакция – 100 000 сомго чейин Ай сайын – 250 000 сомго чейин
5.	Мобилдик телефонду толуктоо (кредиттик каражаттардын эсебинен)	Бир жолку транзакция – 10 000 сомго чейин Ай сайын – 10 000 сомго чейин
6.	Кешбэк	Календардык айдагы төлөмдүн минималдуу суммасы - 250 сом Календардык айдагы топтоло турган максималдуу суммасы - 2 000 сом